

Абдраева А.Т.

филология илимдеринин доктору, профессор
И. Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттік университеті
Бишкек ш.

aigul-tolokovna@mail.ru

Чойбекова Н.Т.

филология илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
И. Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттік университеті
Бишкек ш.
nchoybekova@bk.ru

КЫРГЫЗ ЭТНОСУНА ТИЕШЕЛҮҮ ТЫЮУ ФОРМУЛАЛАРЫН ИЛИКТӨӨНҮН НЕГИЗГИ АСПЕКТИЛЕРИ

Аннотация: Табу, табулашкан сөз түрмөктөрү түрк тилдеринде кенен тарқаган. Булар кыргыз провербиалдык мейкиндигине да мұнәздүү.

Кыргыз макал-лакантарының тизмесинде көптөгөн тыюу формулалары учурайт. Жаштарды гумандуулукка, сабырдуулукка, сылыктыкка, адилеттүүлүккө, уяттуулукка, боорукерликке ж.б. асыл сапаттарга ээ болууга багыттайт. Тыюу формулалары биздин провербиалдык талаада эбегейсиз чоң кызмат аткарып келет. Алар коомдук жүрүм-турумду көзөмөлдөп, эл өкүлдөрүнүн ич ара мамилелерин түздөп, позитивдүү жүрүм-турумга үгүттөйт. Төмөнкү илимий макалабыз кыргыз этносуна тиешелүү тыюу формулаларын иликтөөнүн негизги аспекттерин өзүнө камтыйт. Кыргыз тилиндеги табу, тыюу формулаларына тиешелүү парасинтагматикалык жана трансформациялык кубулуштар аныкталып, аларга тиешелүү биринчи жолу профессор С.К. Рысбаев тематикалык жактан топторго ажыратып караган, ошондой эле бир нече когнитемалар да белгиленген. Табулук лексемалардын маани-маңызын түшүнүү деңгээлин көрсөтүү максатында метатил өкүлдөрүнүн ичинде сурамжылоо жүргүзүлүп тишелүү жооптор алынды.

Негизги сөздөр: когнитема, провербиалдык, тыюу, табу, парасинтагматика, императив, константа

Абдраева А.Т.

доктор филологических наук, профессор
Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева
г. Бишкек

aigul-tolokovna@mail.ru

Чойбекова Н.Т.

кандидат филологических наук, и.о. доцента
Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева
г. Бишкек
nchoybekova@bk.ru

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМУЛ ЗАПРЕТА, КАСАЮЩИХСЯ КЫРГЫЗСКОГО ЭТНОСА

Аннотация: Табу и табуированные речевые конструкции широко распространены в тюркских языках. Они также характерны для кыргызского пословичного пространства. Молодых людей следует учить человечности, толерантности, вежливости, справедливости, скромности, доброте и т.д. направляет на приобретение благородных качеств. Формулы запретов сослужили большую службу в нашей пресловутой области. Они контролируют социальное поведение, регулируют внутренние отношения народных представителей, пропагандируют позитивное поведение. Данная научная статья включает в себя основные аспекты исследования формул запрета, относящихся к кыргызскому этносу. В списке киргизских пословиц немало формул запретов. Определены парасинтагматические и трансформационные явления, связанные с формулами табу и запрета в кыргызском языке. Впервые профессор С.К. Рысбаев разделил их на группы по тематическому принципу, а также отметил несколько когнитивных тем. Чтобы показать уровень понимания значения табуированных лексем, был проведен опрос среди представителей метаязыка и получены конкретные ответы. The list of Kyrgyz proverbs contains many formulas of prohibitions. Parasyntagmatic and transformational phenomena associated with the formulas of taboo and prohibition in the Kyrgyz language are identified. For the first time, Professor S.K. Rysbaev divided them into groups according to thematic principles, and also noted several cognitive themes. To show the level of understanding of the meaning of taboo lexemes, a survey was conducted among representatives of the metalanguage and specific answers were received.

Ключевые слова: когнитивный, пословица, запрет, табу, парасинтагматический, императивный, постоянный

Abdraeva A.T.

Doctor of Philology, Professor
Kyrgyz State University named after I. Arabaev
Bishkek
aigul-tolokovna@mail.ru

Choibekova N.T.

Candidate of Philological Sciences, acting assistant professor
Kyrgyz State University named after I. Arabaev
Bishkek
nchoybekova@bk.ru

MAIN ASPECTS OF THE STUDY OF PROHIBITION FORMULAS RELATING TO THE KYRGYZ ETHNIC GROUP

Abstract: Taboo and taboo speech structures are widespread in Turkic languages. They are also characteristic of the Kyrgyz proverbial space. Young people should be taught humanity, tolerance, courtesy, justice, modesty, kindness, etc. directs towards the acquisition of noble qualities. Prohibition formulas have been of great service in our notorious field. They control social behavior, regulate the internal relations of people's representatives, and promote positive behavior. This scientific article includes the main aspects of the study of prohibition formulas related to the Kyrgyz ethnic group. The list of Kyrgyz proverbs contains many formulas of prohibitions. Parasyntagmatic and transformational phenomena associated with the formulas of taboo and prohibition in the Kyrgyz language are identified. For the first time, Professor S.K. Rysbaev divided

them into groups according to thematic principles, and also noted several cognitive themes. To show the level of understanding of the meaning of taboo lexemes, a survey was conducted among representatives of the metalanguage and specific answers were received.

Key words: cognition, proverb, prohibition, taboo, parasyntagmatic, imperative, constant

Тыюу формулаларын профессор С.К.Рысбаев биринчи жолу тематикалык түрлөргө жиктеп, алардын төмөндөгүдөй топторун ажыраткан [Улуулардан таберик: 5-40]:

- 1) жаш балага карата айтылгандар (*Бешикти куру термемтейт; Ымыркай баланы өппөйт ж.б.*) 7 бирдик;
- 2) тамак-ашка карата айтылгандар (*Күттүү үйдөн куру чыкпайт; Нанды тенселебейт...*); 14 бирдик;
- 3) мал-жанга, үй жаныбарларына байланыштуу (*Мал короого даарат ушатпайт; Ат жасына бут чыгарбайт...*); 7 бирдик;
- 4) үй тиричилигине байланыштуу айтылгандар (*Босогону кулачтабайт; Эшикти төппейт...*) 22 мисал;
- 5) кийим-кечеге байланыштуу айтылгандар (*Шымды жазданбайт; Отүктүү төргө илбейт...*); 4 мисал;
- 6) жүрүм-турум жана мамиле адебине карата (*Сүнган колду суутпайт; колуңду артка алба...*); 29 бирдик;
- 7) идиш-аякка байланыштуу айтылгандар (*Табакты тегеретпейт; Идишти тээп жылдырбайт...*); 7 мисал;
- 8) убакытка байланыштуу айтылгандар (*Күн чыкканга чейин уктабайт; Түндө туз сурабайт...*); 15 бирдик;
- 9) жакшылык-жамандык жөнүндө (*Жамандыкта күлбөйт; Көзү өткөн адамды жамандабайт...*); 9 мисал;
- 10) табиятка байланыштуу айтылгандар (*Күмурсканын үйүн бузба; Жаш чырпыкты сындырбайт...*); 9 мисал;
- 11) ден соолукка карата айтылгандар (*Соо жасыңды оору дебе; Ден соолугун сураганда жаман дебейт*); 2 мисал.

Акыркы пунктка 2 эле мисал берилген. Мисалдардын бир нечесинде тыюулук маани жок: (4-топто) *Күн чыкканга чейин уктаган ырысқыдан кур калат* (*Күн чыкканга чейин уктаба/уктабайт болуу керек эле*). Бул мисал 8-топко тиешелүү го. 6-топ *Адегенде саламдаш* эрежеси менен башталат. Бул да тыюуга тиешеси жок. 8-пункттагы беш түрмөк: *Дүйнөнүн бүткөн күнү – дүйшөмбү, шаршемби – жеңил күн* (тирени биз койдук, автор эмес), *Иштин башы – ишемби, жекешембиде жетесиң*. *Түндө сууну агымы боюнча сузуп алат* тыюу мааниде эмес. Аларда ырым, эл кабыл алган жоромол бар. 9-пункттагы *Мүрзөгө таазим кылып өт; жаман түш көрсөң, сууга айт мисалдарында буйрук-кеңеш бар*. Бирок чектөө берилбеген. 10-пункттагы *Эртең менен турганда күнгө таазим эт, Жыланды ак чачып узатат* мисалдары да жалпы контекстке коомай кошулат: бириңисинде буйрук-кеңеш, экинчисинде салттуу эреже берилет [Улуулардан таберик: 5-40].

Калгандарында тыюу мааниси үстөмдүк кылат. Бирок табу семантикасы негизинен жай ыңгайдын 3-жагынын жалпылоочу көрсөткүчү аркылуу туюнтулат (77 мисал): *Бешикти аттан өтпөйт, Босогону басып турбайт ж.б.*, же буйрук ыңгайдын 2-жагынын -ба/-бе... формасы менен белгиленет (*Күйгөн отко түкүрбө, ушак айтпа, ууруулук кылба ж.б.*).

Тематикалык топтоштуруу тыюу формулаларынын предметине карата жүргүзүлөт. Тыюу түрмөктөрү – бир топ тилде бир ири блокту түзгөн когнитивдик-тилдик кубулуш. Аларды изилдөөнүн өңүттөрү бир кылка боло албайт. Тилдин бөтөнчүлүктөрүнө карап табулук касиеттери бар формулаларды талдоонун бир нече критерийлерин ажыратууга болот:

- 1) тематикалык критерий;
- 2) парасинтагматикалык критерий;
- 3) когнитивдик-семантикалык критерий;
- 4) императивдик критерий же предикаттык (баяндоочтук) критерий;
- 5) ареалдык критерий;
- 6) статистикалык критерий.

Бул критерийлер жогоруда эсепке алышып, топтолгон мисалдарды талдоодо жетекчиликке алышы. Азыр жалпылоо максатында буларга учкай токтолуп кетели.

Тема – бул сөздөрдүн объектиси, предмети. Тыюу формулалар *күйим*, *кол*, *бут* темалары бириктирип, буларга тиешелүү сөздөр «ачкыч» катары кызмат аткарат. *Күйим* сөзү «*Күйим адамды коргойт/сактайт*» когнитемасынын парасинтагматикалык өзөгүн атоодо колдонулуп, бир нече императивдердин башын бириктире алат.

Элдик менталитет күйим-кечеге өзгөчө маани берет, ага кишилер тыкыр, өзгөчө мамиле кылуусу сунушталат. Күйим ысык-сууктан, жаан-чачындан, уят-сыйыттан, оорусыркоодон сактайт. Ал адамга көрк берет, көңүлүн өстүрөт, кадыр-баркын көтөрөт, мамилесин оңойт. Ошондуктан биздин элде күйимди кастанлап пайдалануу талап кылышат.

Кыргыздар баш күйимге өзгөчө маани берет. Бул пикир алар кылымдар бою айтып, колдонуп, жетекчиликке алыш келген бир топ табуларга берилет:

1. *Баш күйимди төппейт. Тебетейди төппейт.*
2. *Баш күйимди сатпайт, белекке бербейт, алмашпайт, тегеретип ойнобойт. Тебетейди тегеретпейт.*
3. *Баш күйимди бирөөгө бергенге болбойт.*
4. *Баш күйимди тетири каратып кийбейт. Топуну тескери кийбейт.*
5. *Баш күйимди ыргытпайт.*
6. *Баш күйимди аяк жакка таштабайт.*
7. *Баш күйимди жоготуу/сатуу жамандыкка алыш келет.*

Аталган тыюулардын баары баш күйимге тиешелүү. Бул жөн күйим эмес, ал адамдын башын сактайт. Башта көрүү, угуу, даамдоо, жыттоо, азыктандыруу, ойлоо, сүйлөө органдары жайгашкан. Булар жашоонун башаты, башкы көрсөткүчтөр. Баш алуу – жашоонун түгөнүшү. Кыргыз ушундан улам баш күйимге аздек мамиле жасайт. Аны ыйык көрөт. Ошондуктан аны тепселөөгө (1), ыргытканга (5), тетири кийгенге (4), аякка таштаганга (6), сатканга, бергенге, алмашканга (2, 3), жоготууга (7), тегеретип ойногонго (2) эч эле жол бербейт.

Ошондой эле башка күйимдерге карата да элдик табулар бар. Алар да элде кеңири таркаган. Айрымдарын келтирели:

1. *Күйимди аттабайт. Күйимди кирдептейт.*
2. *Күйимдин жеңи менен жасасын тебелебейт.*
3. *Өтүктү башка койбойт/Бут күйимди баш жакка чечпейт.*
4. *Байпакты башка койбойт/ башка коюп уктабайт.*
5. *Бирөөнүн күйимин кийүүгө болбойт.*

6. Жаңы алган кийимди сол кол менен кийбейт.
7. «Кепиниңди кий» деп эч кимди урушпайт.


Баш кийимге коюлган катуу чектөлөр арбын эле. Мында да адам башын койгон жагын өзгөчө каастарлашы керектиги белгиленет. Бут кийим баш жакка чечилбеш керек (3, 4), гигиеналык таза кармоо (1) талабы коюлат. Кийимди аттабоо, жака менен женди тепселебөө (1, 2) сунушталат, кийимди бирөө менен алмаштыруу жактырылбайт (5). Жаңы кийимди ниет кылып оң колдон кийүү талабы бар (6), кийинүүгө тиешелүү каргоого тыюу (7) салынат.

1. Жеңди тиштебейт.
2. Жең менен оозун сүртпөйт.

Бул накыл сөздөрдө гигиеналык маани бар. Ошол эле учурда жеңдин милдети тиштөө, мурун сүртүү үчүн эмес, колду сууктан, катуу нерселерге урунуп, сүрүнүп кетишинен сактап, денени жапкан кийимдин бир бөлүгү катары кызмат кылуусу зарыл.

Ошондой эле кол сөзү да ири блокту түзгөн табулашкан түрмөктөрдү бириктирүүчү кызмат аткара алат. Ушул темадагы бир когнитеманы эми кыскача сыппаттап өтөлү.

Парасинтагматикалык критерий императивдери ири блокторго кошот. Жогорудагы эле мисалдарда *кийим*, *баш кийим*, *тебетей*, *байпак* зат атоочтору бир тематикалык топту түзөт. Булар гиперонимдик-гипонимдик катышта, бир кылка эмес:



Мында К – кийим, БК-1 – баш кийим, Т-1 – топу, Т-2 – тебетей, БК-2 – бут кийим, Θ – өтүк, Б – байпак, К – жалпы ат, калгандары – чекене атальштар. БК-1 менен Т-1, Т-2, БК-2 менен Θ, Б гипероним-гипонимдик катышта. Булар бир парадигманы түзөт, көптөгөн тыюу императивдерин бир темага бириктириет. Тыюуну экинчи парадигма – этиштик-баяндоочтук парадигма уюштурат: 1) төбелебе/төбелебегин/төбелебесин/төбелебейт /төбелебегиле/төбелешесин; 2) башка койбо/кайбогун/кайбосун, коюшасын /кайбогула, кайбойт...ж.б. Буларды П (предикат) деп белгилесек, анда К+П парасинтагманын формуласы болуп калат.

Императивдик маани вербалдык да, вербалдык эмес да мүнөздө жашайт. Вербалдык эмес императивдерге ишааралтар («токтот», «куят», «этият бол» сыйктуу мазмундагы жансоолор), светофордогу түстөр («токто», «даярдан», «өтө бер»), токтотууга, тамеки чегүүгө мүмкүн эмес деген белгилер ж.б. кирет. Вербалдык императивдер негизинен этиштик буйрук жана жай ыңгай формасындагы баяндоочтордон жасалат. Этиштердин түпкү унгусу да – императив. Императивдер көбүнчө зат, сын атоочтордон жарагат (*баш*: – *башта/баштагын/баштагыла/баштайлы...*, – *жакши*: – *жакшиырт/*

жасашиштын/жасашиштыла, жасашиштыңыз... ж.б.), өзүнчө бутактаган парадигмалык түзүлүшкө ээ.

Ареалдык критерий жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү камтыган тыюу формулаларын жыйнап, сыйпаттап берүүнү жөндөйт. Бул бағытта атайын изилдөө жүргүзүлбөгөн. Биз Ж. Мукамбаевдин «Эл ичи – өнөр кенчи» аттуу монографиясына кайрылып, анда Тажикстандык кыргыздардын провербиалдык фондуунан келтирилген айрым императивдерди мүнөздөп берүүгө аракеттенебиз [Мукамбаев: 222].

Туюу императивдери аткаруучуга жалпылоочу маани бергенде жай ыңгайдын 3-жагынын жекече түрүнүн, буйрук ыңгайдын 2-жагынын жекече түрүнүн формалары аркылуу белгиленет. Изилдөөчүлөр бул эки көрсөткүчтүн маанилеш экендигин ырасташат. №1-таблицада төрт паремиологдун көз карашы чагылдырылат.

Туюу императивдериндеги жай, буйрук ыңгай формаларынын синонимиясы. №1-таблица

№	С. Рысбаев (туюу, буйрук, ырым сөздөрү)	Ж.Ы. Койчуманов, Ы.Кадыров (жүрүмтурумдар, ырымжырымдар, туюулар)	А. Кадыркулов (туюу ырымдары)	А. Оморов (ырымжырымдар)
А. Айырмасы: жай = буйрук				
1	Босогону басып турбайт.	Босогону басып турба.	Босого турба.	Босогону баспа, ал жерге турба.
2	Бешикти куру терметтейт.	Бош/куру бешикти терметте.	–	Бешикти кур терметте
3	Эшикти (каалганы) төппейт.	Эшикти тээн ачпа.	Эшикти бутуң менен тээн ачпа.	–
4	Күлдү баспайт.	Күлдү тенсебе.	Күлдү чачпа.	–
5	Арыкtagы сууга какырып түкүрбөйт.	Арыкtagы сууга түкүрбө.	Сүү ичкен күдүгүңа түкүрбө.	–
6	Оттуу суу менен өчүрбөйт.	Отко суу куюп өчүрбө.	–	Очокко суу сеппе.
7	Тулганы төппейт.	Тулганы төнне.	–	–
8	Ооз кесир сүйлөбөйт.	Ооз кесир сүйлөбө.	–	Ооз кесир сүйлөбө.
9	Кеч күүгүмдө жатпайт.	Күүгүмдө уктаба.	–	–
10	Күн чыкканга чейин уктабайт.	Күн шашкеге чейин жатпа.	–	–
11	Ат жасына бут чыгарбайт.	Ат жасына бут чыгарба.	–	–
12	Оттуу төппейт, шамалды сөкпөйт.	Оттуу төнне, шамалды сөкпө.	Оттуу төнне.	Оттуу төнне, отко түкүрбө, шамалды сөкпө.
13	Жылдызды кыркка чейин санабайт.	Жылдыздарды санаба.	Жылдыз санаба.	–

14	<i>Өлгөн жерге барганды ооруулуну сурбайт.</i>	<i>Өлгөн жерге барганды ооруулунун абалын сурба.</i>	-	-
15	<i>Түзду тебелебейт.</i>	<i>Түзду тебелебе.</i>	<i>Түзду тебелебе.</i>	-
16	<i>Күлдү баспайт.</i>	<i>Күлдү тенсебе.</i>	<i>Күл төккөн таштандыны тебелебе.</i>	-
17	<i>Малды тәэп айдабайт.</i>	<i>Малды тәэп айдаба.</i>	<i>Малды тенне.</i>	<i>Малды тенне, башка чаппа.</i>

Б. Окшош: буйрук = буйрук, жай = жай

1	<i>Күйгөн отко түкүрбө.</i>	<i>Отко түкүрбө.</i>	<i>Отко түкүрбө.</i>	<i>Отту тенне, отко түкүрбө, шамалды сөкпө.</i>
2	<i>Чымчыктын уясын бузба.</i>	<i>Чымчыктын, чабалекейдин уясын бузба.</i>	-	-
3	<i>Көк чөптүү үзбө, боюң өспөй калат.</i>	<i>Көк чөптүү үзбө, боюң өспөй калат.</i>	-	-
4	<i>Бутуңду жөнү жок тушаба.</i>	<i>Бутуңду жип менен тушаба.</i>	-	-
5	<i>Бышып турган ашты таштаба.</i>	<i>Бышкан тамакты таштап, жолго чыкпа.</i>	-	<i>Бышкан ашты таштаба, жолуң болбойт.</i>
6	<i>Соо жасыңды оору дебе.</i>	<i>Соо жасыңды оору дебе.</i>	-	-
7	<i>Коломтонун күлүн чачтайт.</i>	<i>Коломтонун күлүн чачтайт.</i>	-	-
8	<i>Түндө туз сурбайт.</i>	<i>Түндө туз сурбайт.</i>	-	-
9	<i>Күттүү үйдөн куру чыкпайт.</i>	<i>Күттүү үйдөн кур ооз чыкпайт.</i>	-	-

В. Айырма: буйрук = жай

	<i>Тамакты дасторконсуз ичпе.</i>	<i>Тамакты дасторконсуз ичпейт.</i>	-	<i>Тамакты дасторконсуз ичпе.</i>
--	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Бул жерде таблицанын төрт каанасын өз ара салыштырып А.Оморов менен А.Кадыркуловдун материалдары бир тарааптуу, жарды экендигин айттууга болот. Бул авторлор тизмесинде көптөгөн, өтө белгилүү тыюу формулалары берилбей калган. С.Сулайманов көбүнчө жай ыңгай аркылуу шөкөттөлгөн кенеш-талаптарга, калган авторлор буйрук түрүндөгү формулаларга басым жасашат (А). 9 мисалда эки каанада эки ыңгай барабарлаштырылып берилген (Б). Бир гана мисалда (В) С.Рысбаев менен А.Оморов буйрук ыңгайды тандап, башка авторлор жай ыңгайдык формасын кабыл алышкан. Бул мисалдарда айрым өзгөчөлүктөр учурдайт.

Кайсы бир насаат сөздөрдө вариантуулукка жол коюлат (А-2, А-3), тактоо сөздөрү кошумчаланат (А-5, А-9, А-13, А-14, Б-1, Б-2, Б-5, Б-9), синонимдер менен алмаштырылат (А-9, А-16) ж.б. Бул материалдар аталган авторлордун эмгектеринен [С.Рысбаев. Улуулар табериги: 5-40; Ж.Койчуманов, Ы.Кадыров: 459-490; Ата-бабалар табериги: 384-397; А.Оморов, Баба салты: 198-223] алынды.

Профессор Ж.Мукамбаев келтирген провербиалдык каражаттардын ичинде 25 даана тыюу императиви кездешет. [Мукамбаев, 98-133]. Алардын айрымдары Кыргызстандын ички говорлорунда да учурыйт. Бир кыйласы жалпылоочу когнитемаларга бириге алат.

Адресатты реалдуу болууга, кыял менен жашбоого чакырык *Кырдагыны айтпа – каптагыны айт, ойдогуну айтпа – кампадагыны айт* (Мукамбаев: 105). Угуучуну мында биринчи планга жашоо үчүн керектүү заттарды коюуга үрөтөт. Тиричилик үчүн адамга азық-оокат зарыл, ошонун камын көрүү пайдалуу.

Ишенген адамың бекем, туруктуу, омоктуу, болуу керек, бошон, шалаакы, эркисиз, женил ой, адамга сүйөөнү, өбөктөө бекер эле убакытты алат, мындан натыйжа деле болбайт. Бул пикир *Сувга таянба – жерге таян, көлгө таянба – төвгө таян* императивинде берилген [Мукамбаев: 105].

Кас, келишпес, чыр адамды итке тенөө кыргыз менталитетине мұнөздүү. Төмөнкү макалда баарын ачык айткан, ой-пикирин бетке сүйлөгөн кишиге караганда тымызын иш алып барган, билдирабей жамандык кылган кишинин кооптуу, коркунучтуу экендиги көрсөтүлөт: *Иттин үргөнүнөн коркпо, үрбөгөнүнөн корк*[Мукамбаев: 127-б].

Ал эми *Эгинди көгүндө орбо – орогуң сынар, алманы көгүндө жебе – тишиң сынар*[Мукамбаев: 106] макалында логика бузулуп калган. Эгин жаш убагында, көк мезгилинде жумшак болот, орок ага сынбайт. Мында түшүм болбой калышы, эмгектин кайтарымы болбой калышы жөнүндө сөз жүрөт. Көк алма деле катуу болбайт, бул жерде тишин жашып, «кыйналып» калышы көнүлгө алынган болуш керек.

Бул үч мисалда тен практикалык көнеш берилет. Эл өз өкүлдөрүн реалдуу, натыйжалуу, керектүү аракеттерди жасоого чакырат.

Ушул эле көнеш *Кырдан жесел кубба, сувдан балык кубба*[Мукамбаев: 105-б] макал-императивде берилген. Памирдинатаал табигый шарты кыргыздарды рационалдуу, сарамжалдуу жашоого үрөтүп койгон. Ошондой эле дос, жолдош, жар тандаганда да амалкөй, айлакер, алдамчы адамдардан оолак болуу талабы *Түлкү артыдан жүрүп күлкүгө калба*[Мукамбаев: 133-б]. Тыюу императивинде көрсөтүлгөн.

Бул талаптар биздин салттуу дүйнө көрүүбүзгө аз да болсо кошумча киргизе алат. Ошентип, кыргыз этносуна тиешелүү тилдеги тыюу түрмөктөрүн изилдөөнүн негизги өңүттөрү катары тематикалык, парасинтагматикалык, когнитивдик-семантикалык императивдик-предикативдик, ареалдык жана сан-өлчөмдүк принциптерди эсептөөгө болот.

Адабияттар:

1. Кадырбекова, П. К. Табу и тотем как источники обогащения языка (на материале кыргызского языка) [Текст] / П. К. Кадырбекова // Вестн. Каз. нац. ун-та им. Аль-Фараби. Сер. филол. – Алматы, 2008. – № 3 (3). – С. 68-72.
2. Лисс, А.Н. Сопоставительный анализ пословичных фразеологизмов английского, русского и кыргызского языков [Текст] / А. Н. Лисс. – Ош: [б.и.], 1986. – 83 с
3. Мукамбаев, Ж. Эл ичи – өнөр кенчи (Памир мени энсетет ...) [Текст]: очерктер / Ж. Мукамбаев. – Фрунзе: Кыргызстан, 1982. – 239 б.

4. Мукамбаев, Ж. Кыргыз диалектологиясы жана фразеология [Текст] / Ж. Мукамбаев. – Бишкек: [б-сыз], 1998. – 167 б.
5. Рысбаев, С. Элибиздин ырым сөздөрү [Текст]/ С. Рысбаев // Кырчын. – 2001. – № 1/2. – 3-4-б.
6. Рысбаев, С. Улуулардан таберик: кыргыздардын этнографиялык түшүнүктөрүнөн [Текст]/С. Рысбаев, К. Ибрагимова, Б. Асрекурова. – Бишкек: [б-сыз], 2016.– 256 б.
7. Усубалиев, Б. Ш. Табу жөнүндө сөз [Текст]/ Б. Ш. Усубалиев // Кыргыз филологиясы жаңа филологдору. – Бишкек, 2007. – 96-98-б.
8. Фрейд, З. Тотем и табу [Текст] /З.Фрейд // Я и оно. – М.; Харьков, 1998. – С. 363-460.

Рецензент: филология илимдеринин доктору, профессордун м.а. Козуев Д.И.